

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН АГАРТУУ МИНИСТРИЛГИ

КЫРГЫЗ БИЛИМ БЕРҮҮ АКАДЕМИЯСЫ



ПРЕДМЕТТИК СТАНДАРТ

«ӨЗБЕК ТИЛИ»

окутуу өзбек тилинде жүргүзүлгөн жалпы билим берүүчү
уюмдарынын 7-12-класстары үчүн

Бишкек – 2025

Иштеп чыккандар:

- 1. Мирзахидова М.И.**, филология илимдеринин доктору, профессор.
- 2. Маматисакова И.**, Сузак районуна караштуу №16 С. Акбаров атындагы жалпы билим берүүчү негизги мектебинин өзбек тили жана адабияты мугалими.
- 3. Абдурасулова И.**, Сузак районуна караштуу №16 С. Акбаров атындагы жалпы билим берүүчү негизги мектебинин өзбек тили жана адабияты мугалими.
- 4. Батыркулова А.Б.**, жооптуу, Кыргыз билим берүү академиясынын филологиялык билим берүү лабораториясынын башчысы, п.и.к.

Рецензенттер:

- 1. Номанова З.**, Ош билим берүү институтунун өзбек тили жана адабияты кабинетинин башчысы.
- 2. Майдинова Х.**, Сузак районуна караштуу №103 "Садда" жалпы билим берүүчү негизги мектебинин өзбек тили жана адабияты мугалими
- 3. Низамова Х.**, №27 З.Бакиров жалпы билим берүүчү негизги мектебинин өзбек тили жана адабияты мугалими

Окутуу өзбек тилинде жүргүзүлгөн мектептердин 7-12-класстары үчүн “Өзбек тили” боюнча предметтик стандарты Кыргыз Республикасынын Билим берүү жөнүндө мыйзамына (2023), Кыргыз Республикасында жалпы билим берүүнүн мамлекеттик билим берүү стандартына (2025) негизделип, иштелди.

Аталган стандарт Кыргыз Республикасындагы окутуу өзбек тилинде жүргүзүлгөн мектептерде өзбек тилин окутуу боюнча негизги стратегиясын, урунтуу артыкчылыктуу бағыттарын аныктайт, билим берүү, тарбиялоо жана өнүктүрүү маселелерин чечүүгө бағытталат.

Стандарт 7-12-класстарда өзбек тили боюнча окуу программаларын, окуу китечтерин жана окуу-методикалык комплексин, дидактикалык материалдарды иштеп чыгуу үчүн негиз болуп саналат.

Стандартта өзбек тили предметин окутуунун концепциясы, окутуунун максат-милдеттери, окутуу принциптери көрсөтүлгөн. Предметтин мазмуну, окуучулар жетишшилүүчү натыйжалар жана ээ болуучу компетенттүүлүктөр; предметти окутууга жагымдуу жагдай түзүү талаптары, окуучунун билимин баалоо жана ресурстук камсыздоонун шарттары сунушталган.

1. ПРЕДМЕТТИН КОНЦЕПЦИЯСЫ, МАКСАТЫ ЖАНА МИЛДЕТТЕРИ	4
2. ПРЕДМЕТТИК КОМПЕТЕНТТҮҮЛҮКТӨР	7
3. МАЗМУНДУК БАГЫТТАР (мазмундук линиялар)	9
4. ОКУТУУНУН УСУЛДАРЫ	17
5. ОКУУЧУЛАРДЫН ОКУУ ЖЕТИШКЕНДИКТЕРИН БААЛОО	18
6. ПРЕДМЕТТИ РЕСУРСТУК КАМСЫЗДООГО МИНИМАЛДЫК ТАЛАПТАР	22
7. ШЫКТАНДЫРУУЧУ ЖАНА КООПСУЗ БИЛИМ БЕРҮҮЧҮ ЧӨЙРӨ ТҮЗҮҮ	23

1. ПРЕДМЕТТИН КОНЦЕПЦИЯСЫ, МАКСАТЫ ЖАНА МИЛДЕТТЕРИ

Кыргызстанда өзбек тили өзбек улуту үчүн гана эне тили болуп эсептелет. Өзбек тили өзбек эли үчүн баарлашуу каражаты, түшүнүү куралы жана маданияттар аралык диалог. Муну менен биргэ өзбек тилде сүйлөгөндөрдүн көпчүлүк бөлүгү республиканын түштүк тарабына таандык. Өзбек тили Кыргыз республикасынын түштүк тарабынын чоң аймакты өзүнө камтыган тилдик, улуттук маданий баалуулуктарды сактоого жана эне тилди өнүктүрүүгө кызмат кылат. Кыргызстанда жашаган өзбек эли үчүн мамлекеттик тилди үйрөнүү көйгөй эмес. Себеби өзбек жана кыргыз тили ортот тил бүлөөсүнө кирет. Эне тилин үйрөнүү жаш муундарга өзбек тилинин лексикасын, семантикасын, грамматикасын үйрөнүү, муну менен биргэ өзбек элинин маданиятын, үрп-адаттарын жана каада-салттарын үйрөнүүгө оной жана ыңгайлуу. Окуучу өз эне тилин жакшы билгенде гана кыргыз тилинин тил бирдигиндеги структуралык, маанилик жана функционалдык өзгөчөлүгүн мыкты түшүнүшү мүмкүн.

Эне тили окуучунун баарлашуу үчүн негизги турмуштук куралы жана рухий дүйнөсүн калыптандыруунун баалуу каражаты болуп саналат. Бул багытта ал тилге тиешелүү болгон адамдын өмүрүндө эне тилинен артык кызмат кылар эч кандай тил да, каражат да болбайт. Ошондуктан, эне тили окуучу үчүн ар тарааптуу кызмат кылуучу негизги окуу предмети болуп эсептелинет.

- эне тилин окуп-үйрөнүү менен, баланын сабаттуулугу калыптанат жана окуп-түшүнүү көндүмдөрү бекемделет;
- эне тили улуттук иденттүүлүктүн негизги белгиси катары баланы улуттун жараны катары калыптандырат;
- турмушта өз ара карым-катнаш куралынын милдетин аткарат, дүйнөнү таануунун жана аны чагылдырып түшүнүүнүн каражаты болот;
- тил аркылуу инсандын улуттук маданиятты үйрөнүүсү жана ага салым кошуусу ишке ашырылып, интеллектти өстүрүүнүн жана жан дүйнөсүн байытуунун куралына айланат.

Өзбек тили предмети дал ушул кызматтарды аткаруу менен, окуучунун инсан жана улуттун атуулу катары ар тарааптан калыптануусунун пайдубалы да болуп берет, анткени эне тилинде ой жүгүртүүсү өсүү менен башка бардык окуу предметтерин талаптагыдай өздөштүрүүнү шарттайт. Ушул багыттарга жараша стандартта белгиленген окуу курсу төмөндөгүдөй үч өз алдынчалуу багытты карманды:

- өзбек тили илиминин системасы (фонетика, лексика, грамматика);
- орфографиялык жана пунктуациялык эрежелер;
- байланыштуу кеп, кеп маданияты жана стилистика.

Мына ушул багыттар, логикалуу түрдө алганда, эне тилинен мектептик билим берүүнүн негизги мазмунун да, негизги өзөгүн да бирдей даражада түзүп, т.а. анын мазмунун негизги компоненттери катары эсептелинет. Ошентсе да, ар убакта эне тили сабактарында окуучулардын теориялык билимин түптөөгө көбүрөөк басым коюлуу менен, алар мектепти аяктаганда эне тилинде жетишердик компетенттүүлүккө ээ болбой чыгып жактандыгы анык. Анын себеби: - биринчилен, жогоруда белгиленгендей, грамматикага ашыкча көңүл бурулуу менен, окуучулардын жазуу жана оозеки түрдөгү практикалык (функционалдык) сабаттуулугун калыптандырууга аз убакыт бөлүнүп жүргөндүгүнүн кесепттери болуп саналат; -экинчилен, грамматикалык материалдар менен кептин (текст, кептин түрлөрү жана стилдер, кеп маданияты) материалдары бири-бири менен логикалык жактан байланыштырылбай, бөлүнүп окутулуусунун эсебинен экендиги талашсыз. Мунун өзү баланын мектептеги башка окуу предметтерин талаптагыдай окуп-үйрөнүүгө жасалма тоскоолдуктарды түзөрүп көрсөтүп отурат.

Ошондуктан, өзбек тили стандартын түзүүчүлөр окумуштуулар С.Рысбаев, Ж.Чыманов тарабынан жазылган «Кыргыз тилин эне тили катары окутуунун концепциясындагы» грамматикалык материалдар менен кептин материалдарын байлыныштырып окутууну жүзөгө ашыруу, аны 7-9-класстарда «грамматикадан-кепке» жана 10-12-класстарда «кептен – грамматикага» аттуу эки концентрден турган технологияны киргизүү менен окутуу маселесине негизделиши.

Окуучулардын практикалык сабаттуулугун көтөрүү, окуу материалдарын коммуникативдик ишмердиктүүлүккө багыттап өздөштүрүү маселеси көбүнчө методикалык адабияттарга калтырылып келгени эне тили окуу предметин окутуудагы чоң кемчилик болуп келатканы илимий жактан да, практика жүзүндө да далилденип отурат. Сабакта окуучу эне тилинде грамматикалык-фонетикалык материалдарды, орфографиялык жана пунктуациялык эрежелерди өздөштүрүп жатканда, сөзсүз түрдө, байланыштуу кеп менен кеп маданиятынын материалдары менен жууруулуштуруп, эки концентрде жаңыча технология менен өтүүнү практикалоо ушул стандартта алгач ирет илимий-методикалык жактан ачык көрсөтүлдү.

7-9-класстарда өзбек тилин окутуунун максаты жана милдеттери

Максаты:

- өзбек тилинин лексикалык-грамматикалык байлыгын оозеки жана жазуу кебинде активдүү колдонуусун, кеп ишмердүүлүктөрүнүн бардык түрлөрүндөгү компетенттүүлүктөрүнө ээ болуусун, кеп маданиятынын нормаларын кебинде туура сактоосун, сынчыл ой жүгүртүүсүн камсыз кылуу, функционалдык сабаттуулугун жана баалуулуктарын калыптандыруу;

- жазуу жана оозеки кеп ишмердүүлүктөрүн өркүндөтүү, баарлашуунун бардык чөйрөлөрүндө эне тилиндеги кеп маданиятынын чен-өлчөмдөрүн туура сактоого, көп тилдүү, көп маданияттуу коомдо эне тилинин тилдик-маданий баалуулуктарын барктай билүүгө калыптандыруу.

Милдеттери:

Билим берүүчүлүк (таанып-билүүчүлүк):

- окуучуну эне тилинин өз жашоо-турмушундагы, коомдогу, ишмердигиндеги орду менен маанисин так аныктап, билүүгө үйрөтүү. Эне тилин дүйнөнү таанып-билүүнүн каражаты жана чындыкты чагылдыруунун куралы, ошондой эле башка окуу предметтеринен билим алуунун да куралы катары колдонууну түшүндүрүү.

- тил жана кеп, тил жана аң-сезим, тил жана маданият түшүнүктөрүнүн ажырагыс биримдигине ынандыруу. Өзбек тилинин фонетикалык системасын лексико-фразеологиялык байлыгын, грамматикалык түзүлүшүн, орфографиялык, пунктуациялык жана орфоэпиялык нормалары менен эрежелерин практикалык негизде өздөштүрүп, өз кебинде колдонууга машыктыруу.

- окуучуну эне тилинин тил бирдиктеринин маанисин жана функцияларын толук аңдап-билүүгө, эне тилиндеги кубулуштарды, фактыларды талдап-синтездеп, системалуу өздөштүрүү, оозеки жана жазуу кебиндеги өзбек адабий тилинин нормаларын сактоо.

Өнүктүрүүчүлүк (жүрүм-турумдук):

-окуучуну кеп ишмердүүлүгүнүн бардык түрлөрүн (сүйлөө, угуу, окуу жана жазуу) жана сүйлөшүү, баарлашуунун ар кандай чөйрөлөрүндөгү кептик жүрүм-турумдук маданиятын толук билүүгө жана колдонууга үйрөтүү. Ар кандай чөйрөдө жана тематикада оозеки-жазуу түрүндө сабаттуу сүйлөө-жазуу маданиятына көнүктүрүү;

-өзүнүн оозеки жана жазуу кебин өз алдынча текшере алууга, сын көз менен карап, аны дайыма өркүндөтүү жөндөмүнө ээ кылуу;

- кеп ишмердүүлүгүнүн бардык түрлөрүн (сүйлөө, угуу, окуу жана жазуу) жогорку деңгээлде колдонууга, сабаттуу жаза билүүгө, коомдук чөйрөдө маданияттуу сүйлөөгө көнүктүрүү;

Тарбия берүүчүлүк (баалуулук):

-окуучуну эне тилин улуттук улуу дөөлөт, сыймык, маданият катары кабыл алып, аны тарыхый-руханий мурас деп таанып, аны менен сыймыктанууга, коргоого жана колдонууга көз карашын калыптандыруу.

-эне тили аркылуу улуттук баалуулуктарды, жалпы адамзаттык рухий дөөлөттөрдү өздөштүрүүгө, барктап-баалоого жетишүү

10-12-класстарда өзбек тилин окутуунун максаты жана милдеттери

Максаты:

- баарлашуунун бардык чөйрөлөрүндө (коомдук-саясий, укуктук, расмий-иштиктүү, окуу-илимий, турмуш-тиричилик жана көркөм өнөр, адабият) окуучулардын кеп маданиятын жана сынчыл ой жүгүртүүчүлүк ыкмаларын өркүндөтүүнү камсыздоо;

- көп тилдүүлүк, көп маданияттуулук коомго ылайык тилдик-маданий жана жаарандык-инсандык-мекенчилдик аң-сезимин өнүктүрүү.

Милдеттери:

Билим берүүчүлүк (таанып-билүүчүлүк):

- окуучунун (бүтүрүүчүнүн) эне тилин дүйнөнү таанып-билүүнүн, чындыкты чагылдыруунун, таалим-тарбия алуунун каражаты катары толук таанып-билип, өз ишмердүүлүгүндө толук кандуу колдоно билүүсүнө көнүктүрүү;

- кеп ишмердүүлүгү менен ойлоо ишмердүүлүгүн биримдигин, кеп ишмердүүлүгүн кеп маданияты менен тыгыз байланышта колдоно алуу, пикир алышуудагы алардын маанисин, барк-баасын терең аңдап-билип, турмушта колдоно билүү көндүмдөрүнө машыктыруу.

- тексттин коммуникативдик табиятын терең өздөштүрүү, текст талдоонун жана текст түзүүнүн проблемалуу жадайларын чече билүү көндүмдөрүн өркүндөтүү. Кептин стилдери, алардын өзгөчөлүктөрү тууралуу теориялык жетиштүү маалыматтарды алуу, практика жүзүндө текстти талдоого, мазмунун өркүндөтүп кайра түзүүгө жана чыгармачылык менен жаңы текст жаратууга жетиштируү.

- оозеки кептеги орфоэпиянын, жазуу кебиндеги орфография менен пунктуациянын жана да адабий тилдин нормаларын сактоонун зарылдыктарына бекем ынандыруу.

Өнүктүрүүчүлүк (жүргүм-турумдук):

- тил бирдиктерин эркин жана аң-сезимдүү түрдө оозеки-жазуу кебинде колдонууга, өз пикирин, көз карашын толук билдирип, далилдөөгө, тил каражаттарын сүйлөшүүнүн максаты менен милдетине, чөйрө менен жагдай-шартына жараша орундуу колдоно билүүгө машыктыруу.

- өз кеп ишмердүүлүгүнө көнүл буруп, аны өз алдынча өркүндөтүүгө болгон жөндөм-көндүмдөрүн бекемдөө;

- орфографиялык, пунктуациялык сабаттуулугун өз алдынча жогорулатууга бағыттайт

Тарбия берүүчүлүк (баалуулук):

- өзбек тилин эне тил катары, кыргыз тилин мамлекеттик тил катары үйрөнүп-баалап, мекенин, дүйнөнү таанып-билүүнүн қубаттуу куралы, соолбос булагы катары кыргыз-өзбек тилдерин кастанлап, илим-билимди, кесипти өздөштүрүп, жан дүйнөсүндө аларды өздөштүрүүнүн каражаты катары колдонуу көндүмдөрүн өркүндөтүү;

- санариптештируүнүн шартында көп тилдүү көп маданияттуу коомдогу дүйнөлүк бийиктикте улуттук наркты чагылдырган эне тилинин кайталангыс асыл маданий дөөлөт-мурастарын сактап-байытууга өз салымын кошуу;

- эне тилин үйрөнүү менен кыргыз тилин мамлекеттик тил катары урматтап, сыйлап, кыргыз тилин, када-салттарын, мурастарын, тил бирдиктерин ар тараптама окуп, үйрөнүү.

2. ПРЕДМЕТТИК КОМПЕТЕНТТҮҮЛҮКТӨР

Өзбек тили сабактарында төмөндөгү предметтик компетенттүүлүктөр калыптанууга тийиш. Алар орто жана жогорку класстардагы билим берүүнүн өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен төмөнкүчө аныкталды:

Кептик компетенттүүлүк

– мектептин бүтүрүүчүсү (сүйлөөчү-угуучу) карым-катнаштык негизде аткарылуучу милдеттерди аныктоого, тилди пикир алышуунун ар кыл кырдаалдарында оозеки жана жазуу формасында пайдаланууга, өзүнүн сөздүк корун байытуу менен кептик мүмкүнчүлүктөрүн көнөйтүүгө жөндөмдүү дегенди билдириет.

- карым-катнаштын (коммуникациянын) максатына ылайык жүрүп жаткан сүйлөшүүнүн же текстеги ойдун предметин жана темасын түшүнөт жана түшүндүрүп бере алат;

- тексттеги негизги идеяны жана кошумча маалыматтарды бөлүп көрсөтүп, аларды талдап салыштырат;

- мазмунуна ылайык тексттердин функционалдык-семантикалык типтерин, кептин ар кыл түрлөрүн, тексттин жанрлары менен стилдерин айырмалайт жана оозеки, жазуу жүзүндө пайдалана алат;

- адабий тилдин нормаларына, пикир алышуунун максатына (кептик кырдаалдарга) ылайык текст түзөт;

- текстти ар кыл стилдик айырмачылыктарына (бир стилдеги текстти экинчи стилге айландыруу), түрдүү эмоционалдык жагдайларга (тондорго) ылайыктап кайрадан түзөт.

- ар бир грамматикалык тема кеп маданиятын түзүүнүн негизи болот, демек-грамматикалык ар бир теманы үйрөнүү сабагы - кеп маданиятына үйрөнүү сабагы деп түшүнүлөт, кептин тазалыгы, тактыгы, тууралыгы, логикалуулугу, байлыгы, эмоционалдуулугу ж.б. түздөн-түз грамматикалык темалар менен тыгыз байланыштуу;

Тилдик компетенттүүлүк

12-класстын бүтүрүүчүсү эне тилинин жеке жана жалпы мыйзамдарын чагылдыруучу нормалар жана эрежелер боюнча билимге ээ болот, лингвистикалык маалыматтарды талдап -түшүндүрө алат, аналитикалык ой жүгүргүү көндүмдөрүнө ээ болот дегенди билдириет;

- тилдик бирдиктердин, тилдин системасындағы алардын функцияларын тексттеги ролу менен байланышта түшүнөт;

- тилдик бирдиктерди колдонуп, кептин түрлөрүнө жараша таза, туура, так, логикалуу, бай сүйлөп жана жаза алат.

- лингвистикалык түшүнүктөрдү, алардын кептеги функциялары менен маанилерин тексттин стилдерине ылайык комплексттүү түшүнүшөт;

- тилдик бирдиктердин синонимдештигин, структурасын, семантикасын тексттин стилдерине жараша айырмалай алышат;

- кептин оозеки жана жазуу формаларынын өзгөчөлүктөрүн айырмалай билишет;

- окуп үйрөнгөн орфограммалардын жана пунктуациялык эрежелердин көлөмүнө ылайык орфографиялык жана пунктуациялык көндүмдөргө ээ болот.

Этномаданий компетенттүүлүк

- мектеп бүтүрүүчүсү эне тилин жетик өздөштүрүү аркылуу социалдык-маданий- кептик шартты жана тарыхый-маданий контексти эске алууга жөндөмдүү дегенди билдириет

- коомдо жүрүм-турумдун нормаларына ылайык баарлашуунун да социалдык ролу менен маани-маңызын түшүнө алат;

- элдин маданий мұрасынын маанилүү бөлүгү катары тилге жекече мамилесин билдириет;

- кеп адебинин нормаларына ээ болот;

- тилди маданий казынасы анын байлыгы катары түшүнүү ишке ашат;

- окуучу эне тилинде баланын таза, туура, так, логикалык жактан бай сүйлөсө, демек, ал өзбек тилинин байлыгын, тазалыгын, тууралыгын, тактыгын ж.б. билдириет жана жеке адамдын тил маданиятын улуттук тилдин маданиятын билдиерт.

1-таблица - өзбек тили бөлүмдөрүнө жараша окуучулар төмөндөгүдөй көндүмдөргө ээ болушат

№	Тилдин бөлүмдөрү	7-класс	8-класс	9-класс	10-класс	11-класс	12-класс
1	Фонетика	Мүчөлөрдүн варианттуул угундагы тыбыштык өзгөрүүлөрдүй айырмалай алат.	Эреже боюнча тыбыштардын жасалышын, ыгын аныктай алат.	Тыбыштар боюнча талдоо жүргүзө алат.	Сөздөрдөгү тыбыштардын өзгөрүшүнүн негизинде пайда болгон сөздөрдүн маанисин айырмалай алат.	Фонемалык өзгөрүүлөргө учураган сөздөрдү колдонуп сүйлөм түзө алат.	Фонемалык өзгөрүүлөргө учураган сөздөрдү колдонуп сүйлөм жана текст түзө алат.
2	Лексика жана фразеология	Лексикалык жол менен жасалган сөздөрөө мисал келтире алат.	Сөздөрдүн маанилик жактан байланыштырып, сүйлөм түзө алат.	Сүйлөмдөгү сөздөрдүн маанисин биле алат (жеке же жалпы, маанилеш же карама каршы).	Өз алдынча сөздөрдүн стилдик боекторун аныктай алат.	Сөздөрдүн семантикалык маанисин чечмелей алат.	Стилдик жактан түрдүү жагдайда колдоно алат
3	Морфология	Сөздөрдүн жасалышын, куралышын билет жана морфемалар га ажырата алат.	Сөздөрдүн грамматикалык маанилерин өзгөртүп, формасын жасай алат.	Сөздөрдүн грамматик алык маанилери нин өзгөчөлүгү боюнча сөз түркүмдөрүнө ажырата алат.	Сүйлөмдөрдөгү сөздөрдө морфологиялык талдоо жүргүзө алат.	Морфологиялык жол аркылуу жасалган сөздөрдү колдонуп сүйлөм түзө алат.	Морфологиялык жол аркылуу жасалган сөздөрдү колдонуп сүйлөм же текст түзө алат.
4	Синтаксис	Сөздөрдүн байланышшуу жолун колдонуу менен сөз айкашын түзө алат.	Баш мүчөлөр менен айкындооч мүчөлөрдү ажырата алат.	Синтаксистик татаал түрмөктөрдү ажыратып бере алат, талдоо жүргүзө алат.	Сүйлөмдөргө синтаксистик талдоо жүргүзө алат.	Сүйлөмдөргө синтаксистик талдоо жүргүзө алат.	Тексттерге синтаксистик талдоо жүргүзө алат.
5	Орфография	Орфографиянын	Өзбек орфографиясынын	Морфологиялык, фонетикал	Сөздөрдүн же мүчөлөрдүн	Оозеки, жазуу кебинде	Жазуу кебинде сабаттуу

		эрежелерин билет.	принциптер ине таянган нормаларды сактап, сөздөрдүн туура жызылышын айырмалай алат.	ык, тарыхый жана фонематик алых принциптерге таянып мисал келтире алат.	туура же туура эмес жазылышын, ташымалдын, дефистин колдонулушун аныктай алат.	колдоно алат.	колдоно алат.
6	Пункт уация	Тыныш белгилерин туюнтурган терминдерге аныктама бере алат.	Сүйлөм ичинде жана аягында коюлуучу тыныш белгилерди көё алат.	Сүйлөм ичинде жана аягында коюлуучу тыныш белгилерди көё алат.	Оозеки кепте айтыл-ган интонацияны жазуу кебине түшүрүп бере алат.	Сүйлөмдүн маанисине жана интонацияга таянуу менен тыныш белгилерин көё алат.	Оозеки, жазуу кебинде сабат-туу колдоно алат.

3.МАЗМУНДУК БАГЫТТАР (мазмундук линиялар)

Өзбек тили предметинин мазмуну жөнөкөйдөн татаалга кеткен өз алдынча системаны түзүп турат. Ал өзбек тилин эне тили катары окутуунун негизги багыттары катары эсептелинет жана ал мугалим менен окуучуга предмет боюнча түшүнүктүү жалпылап жана бүтүндүгүн түшүндүрөт.

Өзбек тилинин мазмунунун нугун төмөндөгү бөлүктөр түзөт:

- сөз, анын тилдеги жана кептеги орду;
- сүйлөм, анын тилдеги жана кептеги орду;
- байланыштуу кеп, кептин түрлөрү, текст жана стилдер;
- орфография;
- пунктуация.

Бул мазмундук өзөк окутуунун бардык этаптарын аралап өтүүчү сыйыкты түзөт жана ар бир класстын тиешелүү учурларында ачылып берилет. Курс өзбек тилин башталгыч класстардан тартып окутуунун логикалык уландысы болуп саналат, т.а., жалпы мазмун, окуп-үйрөнүүнүн формалары менен методдору уланмалуулук принцибинин негизинде түзүлгөн.

Курс төмөндөгүдөй баскычтарга бөлүнөт жана анын мазмуну төмөндөгүдөй:

1-баскыч. 7-класс: башталгыч класс менен жогорку класстардын материалдарын камтыган айырмалай алат.

Бул этапта текст жөнүндө, тил бирдиктери: сөз, сөз айкаштары, сүйлөм, алардын кептеги кызматы жөнүндө маалыматтар кайталанат, терендетилет. Фонетика, орфоэпия жана графика боюнча («сөз жана анын тыбыштык кабыл алуу») маалыматтар өзүнчө бөлүктөр менен берилет.

2- баскыч «Тилден-кеңке» деп аталат. Бул – ич ара эки этапка бөлүнүү менен 8-9-класстар: морфология курсун жана 10-11-класстар: синтаксис курсун камтыйт. Ал учурда грамматикалык материалдарды практикалык максатта өздөштүрүү менен, бардык иш-аракет кепке багытталат, т.а., сөз сүйлөм түзүүнүн, ал эми сүйлөм текст түзүүнүн негизги каражаты болуу менен, кептин түрлөрүн, андан ары тексттин стилдерин үйрөнүүгө жана түзүүгө багытталат.

3- баскыч. «Кептен-тилге» деген модель менен аталат. Бул этап 11-12-класстарды камтуу менен, анда бардык иш-аракет байланыштуу кеп, кеп маданияты, кептин түрлөрү, текст жана стилдер боюнча окуу материалдары терендетилет. Окуучулардын жазуу жана

оозеки багыттагы практикалык көндүмдөрүн өнүктүрүүгө өзгөчө көнүл бурулат жана ошол аркылуу окуучулардын грамматикалык сабаттуулугу бекемделет, тексттин курулуш материалы катары грамматикалык –лексикалык материалдардын кептеги кызматын түшүнүү, аны колдонуу ишке ашат. Ошону менен бирге, текст жана кеп, кеп маданияты менен бирге лексика жана грамматика боюнча материалдарды жалпылоо, системалоо ишке ашат.

Мазмундук өзөктүн “**Сөз, анын тилдеги жана кептеги орду**” аттуу бөлүгүндө сөздүн мааниси, кептеги ролу, сөз түркүмдөрү, алардын түрлөрү, кептеги кызматы ачылып берилет (7-8-кл).

“**Сүйлөм жана анын кептеги орду**” аттуу бөлүгүндө сөз айкашы, сүйлөм, алардын түрлөрү, сүйлөмдүн кептеги коммуникативдик кызматы ачылып берилет (9-10-кл).

«**Байланыштуу кеп, кептин түрлөрү, текст жана стилдер**» аттуу бөлүгүндө байланыштуу кеп, кептин түрлөрү, текст, анын түзүлүшү жана стилдер боюнча системалуу иштер жүрөт, атап айтканда: текст талдоо, текстти өркүндөтүү жана жаңы текст түзүү менен, алардын тилдик табиятын – тилди тексттин курулуш материалы катары изилдөө жана окуучулардын байланыштуу кебин өнүктүрүү, жыйынтыгында, текст аркылуу окуучунун жазуу-сүйлөө ишмердүүлүгүн өркүндөтүү иштери аткарылат (11-12-кл).

“**Кеп маданияты**” бөлүмү да грамматикалык материалдар менен тыгыз байланышта үйрөнүлөт, анткени ал аркылуу ар бир сабакта окуучулардын эне тилинде таза, сабаттуу, так, туура, логикалуу жана бай сүйлөп жаза билүүсүнө багыт берилет жана ал ырааттуу уюштурлат.

Орфография (7-12-кл.) бөлүгүндө окуучулардын орфографиялык сабаттуулугу бекемделинет.

Пунктуация (7-12-кл.) бөлүгүндө окуучулар сүйлөмдөрдү жазуудагы пунктуациялык сабаттуулугу бекемделинет, сүйлөмдү жазууда жана сүйлөм түзүүдө, текст окууда эмоционалдык сабаттуулук калыптанат.

Бул баскычтардын ар биригин өзөгүн байланыштуу кеп, кептин түрлөрү жана стилдер, кеп ишмердүүлүгүнүн төрт түрү (угуу, сүйлөө, окуу, жазуу) аралап өтөт. Ал материалдар жөнөкөйдөн татаалга кеткен системалык ырааттуулук менен ар бир этапта ар бир класста грамматикалык-лексикалык материалдар менен бирге жуурулуштуруп сунушталып отурат.

2-таблица – өзбек тили сабагынын мазмундук багыттары менен окуучулар ээ болуучу компетенттүлүктөрдүн катышы
Кептик компетенттүлүлүк боюнча

	7-9-класстар	10-12-класстар
Угуу	<ul style="list-style-type: none"> - көркөм, расмий иштиктүү, публицистикалық, илимий-популярдык, окуу-илимий чакан көлөмдөгү тексттердин негизги мазмунун түшүнөт; - интонациянын маанилик кызматын түшүнөт; - тексттин структуралык бөлүктөрүн, негизги ойду ажыратат; - көркөм окуп жатканды, лекторду, докладчыны, мугалимди, пикирлешүүчүнү угат жана түшүнөт. 	<ul style="list-style-type: none"> - көркөм, публицистикалық, окуу-илимий, илимий-популярдык тексттердеги (350 сөзгө чейинки көлөмдөгү) маалыматтарды угуп түшүнөт; - негизги жана кошумча маалыматтарды айырмалайт; - тексттин маанилик бөлүктөрүн көрсөтөт, алардын байланыштарын аныктайт; - маалыматтардын маанилүүлүгүн, жаңылыгын баалайт, ага карата өзүнүн мамилесин аныктайт; - сүйлөөчүнүн коммуникативдик максатын жана мотивин түшүнөт.
Окуу	<ul style="list-style-type: none"> - тексттеги башкы жана экинчи орундағы маалыматты ажыратат; - сүйлөмдөгү маанилик бөлүктөрдү табат; - текстке жөнөкөй жана татаал план түзөт, жана аны маанилик бөлүктөргө ажыратат; - окуган тексттин мазмуну боюнча суроолорго жооп берет; - тексттин темасын жана негизги оюн чагылдыруучу атальшты тандайт; - окуунун тааныштыруучу, тандалмалуу жана үйрөтүүчү түрлөрүн билет; - текстке, сүйлөмгө тынымды, логикалык басымды туура коё билет; - үйрөтүүчү окуу боюнча окуу-илимий текстти окуйт; - көркөм стилдеги тексттен пейзажды сүрөттөөнү, интерьеерди табат; - тексттен кептин публицистикалық, расмий-иштиктүү, илимий, оозеки-сүйлөшүү, көркөм стилдерине мүнөздүү тил каражаттарын табат; - ар кыл боёктогу ойду берүү үчүн интонацияны колдонот; - ар кыл стилдердеги тексттерге интонацияны коё билет; - чакчыл, чакчыл түрмөк, атоочтуқ, атоочтуқ түрмөктүү сүйлөмдөргө интонацияны туура коет; 	<ul style="list-style-type: none"> - интернет каражаттарын жана массалык маалымат каражаттарын кошуп алганда, жеткиликтүү маалымат булактарын колдонуу менен, окуунун тааныштыруучу, үйрөтүүчү, тандалмалуу түрү менен ар кыл стилдеги жана жанрдагы тексттерди окуйт; - байланыштын ар кыл түрлөрү менен жөнөкөй жана татаал сүйлөмдөргө интонацияны туура коёт; - тике жана кыйыр сөздүү сүйлөмгө интонацияны туура коёт; - логикалык басым жана сөздүн орун тартибинин жардамы менен сүйлөмдөгү эң маанилүү сөздүү ажыратат.

Сүйлөө	<ul style="list-style-type: none"> - окулган сөз түркүмдөрүндөгү сөз формаларына басымды туура көёт; - өз сөзүн түзүүдө орфоэпиянын жана интонациянын эрежелерин колдонот; - кептин стилин жана тибин, анын курулушун сактоо менен окулган тексттин мазмунун кеңири жана кыскача баяндайт; - интерьерди, пейзажды сүрөттөө менен кептин көркөм стилиндеги текстти тандалмалуу айтып берет; - адамдын ал-абалын жана кыймыл-аракетин, сырткы көрүнүшүн сүрөттейт; - негизги ойду өнүктүрүү жана теманы ачуу менен оозеки текст түзөт; - кептин стилдерин, алардын текст жаратуучулук кызматтарынан чыгуу менен кебинде өздөштүрүлгөн сөздөрдүн тобун колдонот; - сын атоочтуун формаларынын варианттарын туура колдонот; - татаал багыныңкы сүйлөмдөрдө чакчыл, чакчыл түрмөк, атоочтуук, атоочтуук түрмөктуү жөнөкөй сүйлөмдөрдүн синонимикасын пайдаланат; - бөлүкчөлөрдү, байламталарды жана жандоочторду стилистикалык жактан туура колдонот; - ар түрдүү тилдик каражаттар жана интонациянын жардамы менен кептин предметине карай өзүнүн мамилесин туюндарат. 	<ul style="list-style-type: none"> - окуу, социалдык-турмуштук, нравалык-этикалык, социалдык-маданий ж.б. темалардагы оозеки монологдук текстти сүйлөп берет; - жөнөкөй сүйлөмдүн синонимикасы же багыныңкы, тең, байламтасыз татаал сүйлөмдөрдү стилистикалык жактан негиздүү колдонот; - ээ менен баяндоочтуун ээрчишүү варианттарын, баяндоочтуун формаларынын варианттарын стилистикалык жактан негиздүү колдонот; - чечендик кептин айтылыш жана курулуш эрежелерин билет; - цитата келтириүүнүн ар кыл ыкмаларын, бөтөн кепти бере билүүнүн түрдүү жолдорун мазмундуу жана стилистикалык жактан туура колдонот; - кептин функционалдык-маанилик ар кыл типтери боюнча оозеки текст түзөт.
Жазуу	<ul style="list-style-type: none"> - кептин ар кыл типтери (<i>сүрөттөө, баяндоо, ой жүгүртүү, аралашкан типтер</i>) боюнча жазуу жүзүндөгү тексттерди түзөт; - тексттерди түзүүдө көрсөтүлгөн кептин маанилик-функционалдык типтеринин негизги өзгөчөлүктөрүн сактайт; - тексттин негизги оюн жана темасын ача алат жана аныктайт; - дилбаяндын ар кыл түрлөрүнө (<i>эссе, миниатюра, өзү жөнүндө аңгеме, пикир ж.б.</i>) карата материалдарды (<i>темага жана кептин стилдерине ылайык</i>) жыйнайт жана системалаштырат; - дилбаяндын жөнөкөй жана татаал планын түзөт, аларды текст түзүү процессинде сактайт, эпиграф тандайт; - кептин стилдеринин, анын текст жасоочулук кызматына карай үйрөнгөн сөз топторун пайдаланат; - сын атоочтуун формаларынын варианттарын туура колдонот; 	<ul style="list-style-type: none"> - кептин тиешелүү стилине ылайык аралашкан типтердеги тексттерди түзөт; - темага, негизги ойго жана стилге ылайык өзүнүн тексттин өркүндөтөт; - уккан жана окуган тексттеринин мазмунун жазуу түрүндө (<i>кыска, кеңири, тандалмалуу, баяндоо, тезистер, конспект, аннотация</i>) түрүндө бере алат; - кептин ар түрдүү типтерин пайдалануу менен кошумча тапшырмалуу баяндама жазат; - кептин ар кыл типтерин пайдалануу менен дилбаяндын элементтерин камтыган баяндама жазат;

	<ul style="list-style-type: none"> - татаал багыныңкы сүйлөмдөрдө чакчыл, чакчыл түрмөк, атоочтуқ, атоочтуқ түрмөктүү жөнөкөй сүйлөмдөрдүн синонимикасын пайдаланат; - бөлүкчөлөрдү, байланымтарды жана жандоочторду стилистикалык жактан туура колдонот; - ар түрдүү тилдик каражаттар жана интонациянын жардамы менен кептин предметине карай өзүнүн мамилесин туюндурат. - кептин стилин жана тибин, курулушун сактоо менен окуган текстин көнсөри баяндайт; - маалыматтарды тексттин түрдүү формаларында (графикалык уюштуруу, кыска жана көнсөри тандалмалуу баяндама) көрсөтөт. 	<ul style="list-style-type: none"> - ар кыл тилдик жана кептик каталарды табат жана түзөтөт.
--	---	---

Тилдик компетенттүүлүк боюнча

		7-9 - класстар	10-12 - класстар
Тилдин категориялары	<i>Сөз жана сүйлөм - текстте</i>	<ul style="list-style-type: none"> - сүйлөмдөгү сөз айкашын ажыратат; - сөз айкашындагы баш жана багыныңкы сөздү аныктайт; - интонацияга сүйлөмдүн максаты боюнча сүйлөмдүн түрүн таныктайт; - сүйлөмдөгү грамматикалык негиздерди аныктайт; - грамматикалык негиздердин саны боюнча сүйлөдүн түрүн аныктайт; - сүйлөмдүн айкындооч мүчөлөрүнүн катышуусуна \катышпоосуна ылайык сүйлөмдүн түрүн аныктайт; - сүйлөмдөгү каратма сөздү, киринди сөздү, бир өңчөй мүчөлөрдү айырмалайт; - жөнөкөй жана татаал сүйлөмдердү айырмалайт. 	<i>Синтаксис</i> <ul style="list-style-type: none"> - байланыштын түрлөрүнө ылайык сөз айкашын ажыратат; - окуп-үйрөнгөн жөнөнкөй жана татаал сүйлөмдүн түрлөрүн айырмалайт; - жөнөкөй жана татаал сүйлөдөргө синтаксистик талдоо жүргүзөт.
	<i>Сөздүн тыбыштык түзүлүшү</i>	<ul style="list-style-type: none"> - орфоэпиялык сөздүк менен иштей алат; - сөздүктөр менен иштөөдө алфавитти эркин колдонот; - сөздүн тыбыштык айтылышын жана графикалык жазылышын салыштырат; - тыбыш менен тамганы аралаштырбайт. 	

	<i>Сөз жана анын лексикалык маанилери</i>	<ul style="list-style-type: none"> - сөздөрдүн жана фразеологизмдердин лексикалык маанилери түрдүү ықмалар (сүрөттөө, кыскача түшүндүрмө, синонимдерди иргөө, антонимдерди, уңгулаш сөздөрдү жыйноо) менен түшүндүрөт; - сөздүн лексикалык мааницин тактоо жана аныктоо үчүн түшүндүрмө, синонимдик, антонимдик, фразеологиялык сөздүктөрдү колдоно алат; - сөздүн түз жана өтмө мааницин айырмалайт. 	<i>Маалыматтарды системалаштыруу</i>	<ul style="list-style-type: none"> - тил жөнүндөгү илимдин бөлүмдөрү менен тилдик көрүнүштөрдү салыштырат; - типтери жана түрлөрү боюнча орфограммаларды классификациялайт;
	<i>Сөз жасоо</i>	<ul style="list-style-type: none"> - сөздүн мааницин талдоонун негизинде мүчөлөрдү айырмалайт; - сөз жасоочу жана сөз өзгөртүүчү мүчөлөрдүн жардамы менен жасалган сөздөрдү айырмалайт; - ар кыл сөз түркүмдөрүнүн омонимдик формаларын айырмалайт; - сөздү унгутүштүрүп талдайт. 		
	<i>Сөз-сөз түркүмү катары</i>	<ul style="list-style-type: none"> - сөздүн морфологиялык белгилерине ылайык сөз түркүмдөрүнө ажыратат; - морфологиялык белгилерине ылайык өздөштүргөн сөз түркүмдөрүн мунөздөйт; - өздөштүргөн сөз түркүмдөрүнүн тексттеги кызматын аныктайт; - ар кыл сөз түркүмдөрүнүн синонимдик, омонимдик вариантын ажыратат. 		
<i>Кеп</i>	<i>Сөз жана сүйлөм - текстте</i>	<ul style="list-style-type: none"> - баш жана бағыныңкы сөз түрүндө зат атооч менен этишти катыштырып сөз айкаштарын түзөт; - грамматикалык негиздердин саны боюнча түрдүү интонацияларда, сүйлөөнүн ар кыл максаттарына ылайык сүйлөм түзөт; - карата сөздү, киринди сөздү, бир өңчөй мүчөлөрдү катыштырып сүйлөм түзөт. 	<i>Синтаксис</i>	<ul style="list-style-type: none"> - сүйлөмдүн структурасында ээрчишүү, башкаруу, ыкташуу байланыштарын туура колдонот; - жөнөкөй сүйлөмдүн ар кандай түрлөрүн түзөт;

	<i>Сөздүн тыбыштын түзүлүшү</i>	-жыш колдонулган сөздөрдү, ошондой эле сөздөгү үндүү жана үнсүз тыбыштарды жана алардын сөздөгү айкалышын туура айтат.		- байланыштын ар кыл түрлөрү менен татаал сүйлөдүн түрлөрүн түзөт;
	<i>Сөз жана анын лексикалык маанилери</i>	- сөздү анын лексикалык маанисине ылайык туура колдонот; - кебинде синонимдерди, антонимдерди колдонот; - кептик этикетинде жыш колдонулган түрмөктөрдү билет. - орунсуз кайталоону четтетүүнүн каражаттары катары сүйлөмдө синонимдерди пайдалана алат.		- тике жана кыйыр сөздөрдү катыштырып сүйлө түзөт; - кыйыр сөздү тике сөзгө же тескерисине айландырат.
	<i>Сөз жасоо</i>	- сөздүн маанисин эске алуу менен уңгулаш сөздөрдү тандайт; - оозеки сүйлөшүү стилинде жана көркөм тексттерде эмоционалдык маанидеги мүчөлүү сөздөрдүү колдонот; - өздөштүрүлгөн сөз түркүмдөрүнүн жардамы менен жаңы сөз жасайт;	<i>Маалыматтарды система-лаштыруу</i>	- морфология жана синтаксис, сөз жасоо, фразеология, орфоэпия, лексика, фонетика боюнча адабий тилдин нормасына жан анын вариантына ээ болот; - адабий тилдин нормаларына ылайык өзүнүн жекече кебин өркүндөтүүнүн жолдоруна жана ыкмаларына ээ болот.
	<i>Сөз- сөз түркүмү катары</i>	- сүйлөмдүн баш жана айкындооч мүчөлөрүнүн ролунда зат атоочту, сын атоочту жана этишти орундуу колдонот; - өздөштүрүлгөн сөз түркүмдөрүнүн формаларын колдонот; - өздөштүрүлгөн сөз түркүмдөрү менен түрдүү синтаксистик конструкцияларды түзөт; - жөнөкөй жана татаал сүйлөмдөрдү синонимдерин кебинде колдонот; - өздөштүрүлгөн сөз түркүмдөрүнүн синонимдерин жана антонимдерин кебинде колдонот; - кызматчы сөз түркүмдөрүн колдонуу менен сүйлөмдү туура түзөт;		
<i>Орфография</i>		- сөздөгү жана сөз арасындагы өздөштүрүлгөн орфограммаларды белгилери боюнча аныктайт; - окулган орфографиялык эрежелерди колдонуу үчүн уңгулаш сөздөрдү тандайт; - үйрөнгөн эрежеге ылайык сөздөрдү өз алдынча тандайт; - окуп үйрөнгөн орфограммалар менен сөздөрдү туура жазат;		- 7-класка чейин окуп үйрөнгөн орфограммаларды туура жазуу эрежелерине негизденип, аларды туура жазат; - орфографиялык каталарды табат жана түзөтет;

		<ul style="list-style-type: none"> - окуп үйрөнгөн орфограммалар тандап жазууну негиздейт; - орфографиялык каталарды табат жана түзөтөт; - 5-7-класстарда окуп-үйрөнгөн сөздөрдү туура жазат; 		
Пунктуация		<ul style="list-style-type: none"> - тыныш белгилер менен ажыратуу зарыл болгон сүйлөмдөгү маанилүү бөлүктөрдү табат; - тыныш белгилердин ордуна негиздеп коёт; - өздөштүрүлгөн эрежелерге ылайык тышын белгилерин коёт; - пунктуациялык каталарды табат жана коёт. 		<ul style="list-style-type: none"> -сүйлөмдөгү жана тексттеги маанилик бөлүктөрдү таап, аларды пунктуациялык тыныш белгилерди коёт; - байланыштын ар кыл түрлөрү менен келген жөнөкөй жана татаал сүйлөмдөрдөгү тыныш белгилердин ордун табат жана коёт; - пунктуациялык каталарды табат жана ондойт; - тыныш белгилерди алардын кызматына карай классификациялайт.

Этномаданий компетенттүлүк боюнча

7-9 - класстар	10- 12-класстар
<ul style="list-style-type: none"> - тил менен маданияттын өз ара байланышын түшүнөт; - күнүмдүк адептүү баарлашуунун (этикеттик диалог) эрежелерине ээ болот; - сунуш кылынган окуу кырдаалындагы ролго ылайык түзө билет; - маданиятка таандык предметтердин, түшүнүктөрдүн маанисин билет; - тексттеги улуттук-маданий компонентти чагылдырган сөздөрдүн маанисин түшүнөт; - кебинде улуттук-маданий компоненттик маанини камтыган лексиканы колдонот; - адабий тилдин нормаларын колдонуу менен өзүнүн тексттин түзөт. 	<ul style="list-style-type: none"> - Кыргыз тилин мамлекеттик тил жана таанып билүүнүн каражаты катары адам жана коом турмушундагы ролун түшүндүрөт; - элдин маданий мурасынын маанилүү бөлүгү катары тилге жекече мамилесин билдириет; - коомдо түзүлгөн жүрүм-турум нормаларына ылайык пикир алышуунун катышуучусу катары өзүнө социалдык ролду кабыл алат; - пикир алышуунун кырдаалына ылайык кеп этикетинин (каратма сөз, киринди сөз жана сүйлөм, сырдык сөз) нормаларын колдоно; - эне тилинин таасири астында өзүнүн кебинин тууралыгын баалайт, кебиндеги каталарын табат жана ондойт, өз кебин текшерүү көндүмдөрүнө ээ болот.

4. ОКУТУУНУН УСУЛДАРЫ

Предметти окутууга методикалык мамиле

Эне тилин окутууга карата коммуникативдик ишмердүүлүк мамиле интерактивдүү окутуудагы окуучулардың тынымсыз өз ара баарлашуулары, карым-катнаш жасоо менен пикир алышуулары аркылуу ишке ашырылат. Бул багытта окутуу ишин уюштуруу үчүн атайын зарыл шарттарды түзүү зарыл. Мындай учурда окуучулар өзүн-өзү, коомду жана дегеле дүйнөнү таанып билүү менен турмушка карата болгон туура көз караштары калыптанат жана предметтик, түйүндүү компетенттүүлүктөргө ээ болушат. Интерактивдик окутууда көп жактуу коммуникативдүүлүк, жагымдуу психологиялык кырдаал, окуп-үйрөнүүгө атайын ыңгайлуу педагогикалык шарттар түзүлөт. Интерактивдүү окутууга өз алдынча иштөө, жуп менен иштөө, топ менен иштөө, талкуулар, презентациялар кирет. Интерактивдүү окутуунун артыкчылыктары:

- окуучулар өздөрүн эркин сезип, "туура эмес жооп берип алам" деген коркунучтан алыс болуп, активдүүлүктөрү артат;
- ар бир окуучу өзүнүн жөндөмүн, шыгын, билимин көрсөтүүгө далалаттанат;
- жуп менен, топ менен иштегенге машыгышат;
- мугалим менен, бири-бири менен тыгыз карым-катнашта пикир алышуу ашат;
- окуучунун сынчыл ой жүгүртүүсү калыптанат;
- тапшырманы аткарууда бири-биринин тажрыйбаларын пайдаланууга, жаны идеяларды жаратууга шарт түзүлөт;
- мугалим фасилитатор катары багыт берип, окуучу менен достук мамиледе болот.

Түшүнүп-окуу кондүмүн өнүктүрүүчү методдор текст менен иштөө үчүн жаны ыкмаларды колдонууну көздөйт, бардык окуучуларды окуу процессине тартууга, өтүлүп жаткан темага кызыгууну жаратууга, ой жүгүртүү ишмердигин активдештирүүгө жардам берет. Аларга ИНСЕРТ, эки бөлүктүү күндөлүк, жуптарда окуу жана биргелешип корутунду чыгаруу, чаташкан логикалык чынжырчалар ж.б. кирет.

Жазуу кебин өнүктүрүүчү методдор текстти жаратуучу ар кандай жумуштар окуучуларда түшүнүүнүн терең денгээлин пайда кылат, аларда байкоо жүргүзүүгө кылдаттык менен мамиле жасоо өнүгтөт, өз пикирин, жазуу ишинин өзгөчө мүнөзүн жаратууга жардам берет, өз ойлоруна, тажрыйбасына урматтоо менен мамиле жасай башташат. Аларга беш-он мүнөттүк эсселер, дил баяндын элементтери менен изложение жазуу, аргументтүү эсселер жана башкалар кирет.

Байкоо жасана салыштыруу методору маалыматты классификациялоого, баалоого, системалаштырууга багытталат. Мында атайын чийме, графика, таблица, диаграмма, менталдык карталар ж.б. колдонуу окулуп жаткан материалдын окшоштук, айырмачылыктарын гана эмес окуучулар үчүн кыйынчылык туудурган тексттерди окуп-үйрөнүүгө да мүмкүнчүлүк түзөт

Окуучулардын илимий-изилдөөчүлүк ишмердигин өнүктүрүүчү методдородо проблеманы коюу, аны чечүүнүн ыкмаларын аныктоо, ишмердүүлүктүн методдорун тандоо, күтүлүүчү натыйжаны болжолдоо, чыныгы жыйынтыктарды алыш чыгуу жана өзүн өзү талдоо иштери аткарылат. Буларга долбоор методу, документалдуу булактарды изилдөө, илимий жактан маанилүү материалдарды издөө, топтоо жана жалпылоо, интервью, портфолио, концепция картасы ж.б. кирет.

Биргелешип окуу методунда окуучулар өз ара бири-бири менен маалымат алышип, баарлашууга, коюлган милдеттерди чечүү үчүн жамаатта, команда, топто өз ара мамилелешүүнүн ыкмаларына, өзүнүн көз карашын далилдей алуу менен талкууга катыша билүү маданиятына ээ болот. Буга акыл чабуулу (мээгэ чабуул), жупта, кичи топто иштөө, мозаика, ар кыл талкуулардын түрлөрү (биргелешип издөө, бурчтар, акыркы сөздү мага калтырыңыз, столдун ортосундагы калем сап ж.б. кирет.

5. ОКУУЧУНУН ОКУУ ЖЕТИШКЕНДИКТЕРИН БААЛОО

Окуучулардын жетишкендиктерин баалоонун негизги стратегиялары жана ченемдери

Өзбек тили сабагындагы билимдин натыйжасын баалоо окутуп -үйрөтүүнүн формалары жана методдорунун максаты менен тыгыз байланышта. Баалоонун максаты-күтүлүп жаткан билимдин чыныгы натыйжаларына карата аныктоо. Окуучулардын билимин баалоодо мугалим окутуунун методдоруна жана формаларына жараша түрдүү методдорду колдонот. Окуучуларды баалоодо төмөнкү принциптер эске алынат:

Калыстык - бардык окуучулар бирдей шартта окшош сыноодон өтүшүн талап кылат. Маалыматтарды текшерүү калыстыгы мугалим үчүн дагы бардык окуучулар үчүн дагы баалоонун бирдей критерийлеринин болушун туюндурат.

Ишенимдүүлүк - ошол эле белгини кайталап өлчөөдө бирдей натыйжа алууга мүмкүнчүлүк берген педагогикалык баалоонун тактыгын билдириет.

Жарамдуулук - бул башка нерсе эмес, чын эле өлчөөгө тийиш болгон нерсе өлчөнүп жаткандыгын көрсөткөн баалоо усулуунан аныктыгы.

Ченемдик - айрым окуучулардын билимдерин ченемдик баалоо окуп жаткандардын өзүнчө тобунун даярдык деңгээлине карата жүргүзүлүп, айрым окуучулар менен калган окуучулардын ортосунда билимдери иш жүзүндө салыштырылат.

Критерийлик - айрым окуучулардын билимдерин критерийлик баалоо белгиленген стандарттарга ылайык жүргүзүлүп, жетишкен натыйжалары сыпатталат.

Мугалим баалоонун кайсы принцибин колдонуу керектигин аныктоо үчүн баалоонун максатын эске алыши абзел. Эгер, ар бир окуучунун окуу материалынын маанилүү бөлүгүн өздөштүргөн-өздөштүрбөгөндүгүн аныктоо зарыл болсо, бул учурда баалоонун критерийлик түрүн колдонуу шарт. Предмет боюнча мектеп олимпиадасына катыштыруу үчүн класстан бир нече окуучуну тандап алуу зарыл болгондо, сөзсүз, баалоонун ченемдик принциби керек

Баалоонун түрлөрү жана формалары

Окуучулардын билим алуудагы жетишкендиктери менен өсүшүн өлчөө үчүн баалоонун үч түрү колдонулат: *диагноздоочу, калыптандыруучу жана жыйынтыктоочу*.

Диагностикалык баалоо прогресске баа берүү үчүн мугалим окуу жылы ичинде жетишилген натыйжалар менен окуучунун билгилеринин баштапкы калыптануу деңгээлине салыштыруу жүргүзөт. Диагноздоочу баалоонун натыйжалары сыпаттоо түрүндө катталып, жалпыланат жана мугалимдин окутуу милдеттерин аныкташына, окуучуга берилүүчү тапшырмаларды берүү жолу менен окуу процессине түзөтүүлөрдү киргизишине жана аны өркүндөтүшүнө негиз болот.

Калыптандыруучу баалоонун максаты - окуучунун жетишкендиги менен материалды жекече өздөштүрүү өзгөчөлүктөрүн аныктоо, ошондой эле окуучунун ийгиликке жетиши үчүн сунуштарды иштеп чыгуу. Мугалим калыптандыруучу баалоону окутуунун жүрушүнө жараша өз убагында түзөтүү, пландоого өзгөртүү киргизүү үчүн пайдаланат. Окуучунун жөндөм деңгээли эмес, ал аткарған конкреттүү иш бааланат. Окутуунун аралык натыйжаларын баалоодо окуучулардын өзгөчөлүктөрү (ишти аткараруу тездиги, теманы өздөштүрүү жөндөмү ж.б.) эске алынып, окуучулардын жетишкендиктери менен өсүштөрүнө көнүл бурулат. Окуучунун өсүшү билим берүү тармагы менен предметтердин алкагында окутуу максаты болуп саналган белгилүү натыйжаларга жетүү

катарап аныкталат. Журналга баа зарылдыгына карай коюлат (катталат), мугалим окуучунун жекече өсүшүнө жүргүзгөн байкоолорун белгилейт.


Жыйынтыктоочу баалоо окутуунун ар бир баскычында пландалуучу натыйжаларга окуучулардын жетишүү даражасын аныктоо үчүн кызмат кылып, утурумдук, аралык жана жыйынтыктоочу баалоодон түзүлөт.

Утурумдук (күнүмдүк) баалоо - жекече аткарылган тапшырмаларды күнүмдүк баалоо баа берүү ченемдери (туура чечимдердин саны, кетирилген катарлардын саны, тариздөө эрежелеринин сакталышыж.б.) менен мугалим же окуучулардын өздөрү берген өзүнчө ишти аткаруу критерийлерине жараша жүргүзүлөт. Мугалим окуучулардын окуу материалын өздөштүрүүдөгү өзгөчөлүктөрүнө жараша утурумдук баалоо жүргүзөт.

Аралыктан баалоо ушул предметтик стандартта аныкталган иштердин түрүнүн негизинде жүргүзүлөт. Иштердин бардык түрлөрү баалоо критерийлеринин негизинде бааланып, милдеттүү болуп саналат жана мугалим тарабынан баалоо планын иштеп чыгууда алдын ала пландалат.

Жыйынтыктоочу баалоо мектеп календарына (чейрекке, жарым жылдыкка, окуу жылышынын аягына) ылайык жүргүзүлүп, аракеттеги ченемдер менен баалоонун иштелип чыккан критерийлерге жараша жазуу жүзүндө аткарылат. Милдеттүү иштердин түрлөрүнүн саны жана жыйынтыктоочу баалоодогу салыштырма катыш окутуу баскычтары менен предметтердин өзгөчөлүгүн эске алуу менен аныкталат. Иштердин формасынын ар түрдүүлүгүн мугалим окуучулардын жекече өзгөчөлүктөрүн эске алып аныктайт.

Баалоонун түрлөрү, формалары жана типтери



Оозеки сурамжылоо окуучулардын билимин эсепке алуунун негизги жолу болуп саналат. Окуучунун толук жообу берилген темага байланыштуу, логикалык ырааттуу билдириүү, анын аныктамаларды, конкреттүү учурларда эрежелерди колдоно алуу жөндөмүн корсөтөт. Окуучулардын жообун баалоо критерийлери: 1) жооптун суроого дал келиши; 2) жооптун далилдүүлүгү; 3) жооптун стилдик сабаттуулугу.

Жат жазуу орфографиялык жана пунктуациялык сабаттуулукту текшерүүнүн негизги формасы. Жат жазууга байланыштуу тексттерди колдонуу жөндүү, заманбап, адабий тилдин нормаларына жооп берген, ошол класстын окуучуларына мазмуну боюнча ылайыктуу болуш керек.

Жат жазуу текстинин көлөмү: 7- класс үчүн 110-120 сөз; 8- класс үчүн 120-150 сөз; 9-класс үчүн 150-170 сөз; 10-класс үчүн 170-190 сөз; 11-класс үчүн- 190-210 сөз; 12-класс үчүн 210-230 сөз.

3-таблица – Жат жазууну баалоо

Баа	Көрсөткүчтөр
“5”	Катасыз иш же 1 одоно эмес орфографиялык, 1 одоно эмес пунктуациялык же одоно эмес грамматикалык катасы бар болсо.
“4”	2 орфографиялык жана 2 пунктуациялык, же 1 орфографиялык жана 3 пунктуациялык каталар, же 4 пунктуациялык ал эми орфографиялык каталардын жок болгонунда. “4” деген баа 3 орфографиялык катада коюлушу мүмкүн, эгер алардын арасында типтегилер болсо. Аны менен биргэ 2 грамматикалык катага да жол берилет.
“3”	4 орфографиялык жана 4 пунктуациялык каталар, же 3 орфографиялык жана 5 пунктуациялык каталар, же 7 пунктуациялык ал эми орфографиялык каталардын жок болгонунда. 5-класста “3” деген бааны 5 орфографиялык жана 4 пунктуациялык каталарда коюуга уруксат берилет. “3” деген баа 6 орфографиялык жана 6 пунктуациялык катада коюлушу мүмкүн, эгер алардын арасында бир типтүү жана одоно эмес каталар бар болсо. Анын менен биргэ 4 грамматикалык катага да жол берилет.
“2”	7 орфографиялык жана 7 пунктуациялык каталар, же 6 орфографиялык жана 9 пунктуациялык каталар, же 8 орфографиялык жана 6 пунктуациялык каталар.
“1”	“2” деген баага караганда каталардын санынын көптүгү.

Дил баян жана баяндама - окуучулардын кептик компетенттүүлүк түзүлүш деңгээлин, жазуу маданиятын текшерүүнүн негизги формалары болуп эсептелинет. Дил баян жана баяндоолордун жардамы менен теманы ачып берүү жөндөмдүүлүгү; тил каражаттарынын стиль, тема жана өз оюн айтуу милдеттери менен дал келиши текшерилет; тил нормаларынын жана туура жазуу эрежелеринин сакталышы аныкталат. **Баяндама текстинин көлөмү:** 7-класста – 200-250 сөз; 8-класста- 250-350 сөз; 9-класста- 350-450 сөз; 10-класста- 450-550 сөз; 11-класста- 550-650 сөз; 12-класста- 650-750 сөз.

Дилбаян жана баяндаманы баалоо критерийлери: *а) мазмуну:* - темага мазмундун, негизги ойдун дал келиши; - теманы оригиналдуу ачып берүүсү; - далилдерге негизделген материалдардын аныктыгы; - баяндоонун ырааттуулугу. *б) кептин көркөмдүгү:* -сөздүктүн жана грамматикалык формалардын түзүлүшүнүн ар түрдүүлүгү; - стилдик бирдиктүүлүк жана кептин ачык-айкындуулугу; - тилдик каталардын жана стилистикалык кемчиликтердин аз же көптүгү. Бардык эле дил баяндар жана баяндамалар эки баа менен бааланат: *биринчиси* мазмуну жана кептин көркөмдүгү үчүн коюлат (тилдик нормалардын жана стилистикалык нормаларды жазуу эрежелеринин сакталышы), *экинчиси* – орфографиялык, пунктуациялык нормалардын жана грамматикалык каталардын болушу.

Орфографиялык жана пунктуациялык сабаттуулук окуучу тарабынан кетирилген катанын санына карата бааланат. (*текшерүү жат жазууларын баалоо чен-өлчөмүн карагыла*).

4-таблица – Дил баян жана баяндаманы баалоо

Баа	Көрсөткүчтөрү	Грамматика
	Кептин көркүлүгү жана мазмуну	
“5”	<p>Иштин мазмуну толугу менен темага дал келет. Одоно каталардын жоктугу. Мазмуну ирети менен баяндалат. Иште сөздүктүн байлыгы, ар түрдүү синтаксистик түзүлүштөрдүн колдонулугандыгы, сөздөрдү колдонуунун тактыгы менен айырмаланат. Жалпы алганда, иште 1 жана 1-2 кептик кемчиликтерге жол берилсе.</p>	Уруксат берилет: 1 орфографиялык, же 1 пунктуациялык, же 1 грамматикалык катага
“4”	<p>Иштин мазмуну, негизинен, темага дал келет (каталар аз болсо). Негизинен, мазмуну анык, бирок фактыга негизделген айрым учурай турган так эместикир бар. Ойду иреттүү баяндоодо бир аз бузулулар бар. кептин лексикалык жана грамматикалык түзүлүшү жетиштүү, ар түрдүү. Иштин стилинин бирдиктүүлүгү жана кептин ачык-айкындыгы менен айырмаланат. жалпысынан, иштин мазмунунда 2 ден жана 3-4 төн ашык эмес кемчиликтерге жол берилсе.</p>	Уруксат берилет: 2 орфографиялык жана 2 пунктуациялык каталар, же орфографиялык жана 3 пунктуациялык каталар, же пунктуациялык каталар, орфографиялык каталар жок болсо, жана 2 грамматикалык каталар болсо.
“3”	<p>Иште темадан олуттуу четтөөлөргө жол берилсе. Иш, негизинен, темага жакын, бирок айрым тактык эместикир бар болсо. Иреттүү баяндоодо айрым бузулуларга жол берилсе. Сөздүктүн жакырдыгы жана бир түрдүүлүгү, колдонулган синтаксистик түзүлүшү, туура эмес сөздөрдүн колдонулушу кездешсе. Иштин стили бирдиктүү эмес, тема жетиштүү деңгээлде ачык-айкын эмес. Жалпысынан, иштин мазмунунда 4 төн ашык, же 5 кемчиликтерге жол берилсе.</p>	Уруксат берилет: 4 орфографиялык жана 4 пунктуациялык каталар, же 3 орфографиялык жана 5 пунктуациялык каталар же 7 пунктуациялык каталар орфографиялык каталар жок болсо, жана 4 грамматикалык каталарга.
“2”	<p>Иш темага дал келбейт. Көп так эместикир бар берилсе. Иштин бардык бөлүктөрүндө ойдун баяндоо ирети бузулса, өз ара логикалуулук, иреттүүлүүк, байланыш жок болсо. тексттин стилдик бирдиктүүлүгү бузулса. “3” деген баага караганда мазмунунда жана кепте кемчиликтер көп болсо.</p>	Уруксат берилет: “3” деген баага караганда орфографиялык, пунктуациялык жана грамматикалык каталар көп болсо.

Көрсөтүлгөн баалоо нормалары орто көлөмдөгү 4-5 барак көлөмүндөгү дил баяндарга ылайыктуу. Дил баянды баалоодо өз алдынчалыгы, ойдун нукуралуулугу, анын көркөмдүк жана стилдик курулушунун деңгээли эсептелиниет. Нукуралуу ойдун болушу, анын иш жүзүнө жеткиликтүү ашырылуусу бааны 1 баллга көтөрүүгө мүмкүнчүлүк берет.

З төн ашык түзөтүү бар болсо, “эң жакшы” деген баа коюлбайт. Текстте 5 катадан ашык түзөтүүлөр болсо (туура эмес жазылган сөздү ондоо), баа 1 баллга төмөндөйт.

Жазуу ишин текшерүү үчүн мугалим кандай каталар болот жана алардын шарттуу белгилерин билүүсү керек.

Мазмундагы каталар:

- [] - ашыкча бөлүгү (ашыкча сөз, сүйлөм);
- V - калтыруу (ой, сөз, сүйлөм);
- Z (сызылган) - абзац белгиленбөген;
- Ф - фактынын негизиндеги ката же так эместик;
- Л - логикалык ката;
- Р - кептик ката;
- С - стилистикалык ката.

Фактылык каталарга материалды баяндоодогу маалыматтык (маанилеринин кошумча өзгөчөлүктөрү) тактыктын бардык бузулуштары кирет: фактыларды, аттарды бурмалоо, колдонулган булактардан, турмуш чындыгынан чегинүүсү, баяндап жазылган чындыктын абалынын жана чечмелөөнүсүнүн дал келбөөсү.

Логикалык каталарга мааниси бирдей эмес түшүнүктөрдүн окшоштуруусу, ой-пикирин анчалык маанилүү эмес далилдер менен түшүндүрүү, бөлүк жана бүтүндүн аралыгы бузулуусу, түшүнүктөрдү чектөө жөндөмүнүн жоктугу, тарыхий ишкерлердин образын жана ойлоп чыгарылган каармандарды баш аламандыкка алыш келген каталар кирет. Ар түрдүү түшүнүктөрдү бир бүтүнгө бириктире алуу жана салыштыруу жөндөмдүүлүгүнүн жоктугу, ойдун логикалык жайылтуусунун бузулуусу, себеп-натыйжа мамилелери, сүйлөмдөрдүн өз ара байланыштын жоктугу, аракет объектисинин алмашуусу, логикалык дал келбөген түшүнүктөрдү бир катарга байланыштыруу каталар кирет.

Кептик каталарга сөздүн ылайыксыз мааниде колдонулушу, лексикалык айкалышуунун бузулушу, ашыкча сөздүн колдонулушу (плеоназм), жакын бир маанилүү сөздөрдү колдонулушу (тавтология), кайталоолор, бөтөн стилдүү түсү бар сөздөрдү колдонуу, ар түрдүү тарыхий доорлордун лексикаларынын аралаштыруусу, синтаксистик конструкциялардын жакырдыгы жана бир түрдүүлүгү, сөздөрдүн жарамсыз ырааттуулугу, сүйлөм бөлүкчөлөрүнүн стилистикалык жана маңызы жагынан дал келбөндиктер кирет.

Стилистикалык каталарга функционалдык стилдин бирдиктүүлүгүнүн талаптарынын бузулуусу. Адатынча текст бөлүктөрүн астын сыйзуу менен белгиленет.

6.ПРЕДМЕТТИ РЕСУРСТУК КАМСЫЗДООГО МИНИМАЛДЫК ТАЛАПТАР

Өзбек тили предметинен билим берүү процессин ресурстук жактан камсыздоо өзбек тили сабагында окутуунун пландалган жыйынтыктарына жана коюлган максатка жетишүүнү эске алуу менен түзүлдү жана төмөнкүлөрдү өзүнө камтыйт:

5-таблица – Ресурстук камсыздоо

Типтер	Каражаттар
ОМК (электрондук басма гүрунде)	– Билим берүү жана илим министрлиги бекиткен тизмеге ылайык сунушталган окуу-методикалык комплекстер, предмет боюнча окуу-методикалык адабияттар, маалымдамалар.

Окуу- методикалык жана дидактикалык материалдар	- ченемдик-укуктук документтер, - окуу программысы, КТП - мугалимдер үчүн методикалык колдонмолов - жумушчу дептерлер; - сөздүктөр, энциклопедиялар, грамм. таблица, чиймелер ж.б.
Санариптик платформалар	- электрондук ресурстар, интернет, проектор, интерактивдик доска, смартфон, жекече планшет.
Экрандык-үн каражаттары	- штативдик же илинүүчү экран (минималдык өлчөмү 1,25 х колонкалар, микрофон, наушниктер, аудиожазгыч, видеофильмдер, слайддар
Кошумча каражаттар	- китең басылмаларынын тизмеси (китеңканда фонду), көрсөтмө басма жана электрондук колдонмолов, маалыматтык байланыш каражаттары, техникалык окуу куралдары, экрандык үн каражаттары, окуу, практикалык жана окуу лабораториялык жабдуулары.

- **көрүү** – видео кассеталар, слайддар, DVD дисктер, иллюстрациялар, сүрөттөр (портрет, пейзаж, интерьер, экстерьер), схемалар ж.б.
- **үгуу** – аудио кассеталар, уюлдук телефондордогу мүкамдар (музыкалар), магнитофон тасмаларына жазылган атактуу актёрлордун үндөрүнүн коштоосунда айтылган жомоктор, ыр саптары, обондуу ырлар ж.б.
- **сүйлөө** – презентациялар, сахна көрүнүштөрү, топтогу иштер, көркөм чыгармалар ж.б.
- **жазуу** – тест-карточкалар, тесттер, эсселер, түрдүү стилде, түрдүү басылма жана көркөм чыгармалардан алынган тексттер, каттар, баян, диктанттар ж.б.
- **таддоо** – долбоорлор, тажрыйбалар, изденүүлөр, жыйнактар, энциклопедиялар ж.б.

7. ШЫКТАНДЫРУУЧУ ЖАНА КООПСУЗ БИЛИМ БЕРҮҮЧҮ ЧӨЙРӨ ТҮЗҮҮ

Талаптагыдаи билим берүү. Мектептердеги билим берүү чөйрөсү окуучулардын руханий-адеп-ахлактык, коомдук, илимий, маданий жана психикалык өнүгүүгө жетишүү милдеттерине тиешелүү сапаттуу билим берүүнү камсыз кылууда окуучулар үчүн жагымдуу жана шыктандыруучу чөйрө болушу керек. Алардын ата-энелери (мыйзамдуу өкүлдөрү), окуучулардын физикалык, психологиялык жана социалдык саламаттыгын коргоого жана чындоого кепилдик берүүлөрү керек. Окуучуларга жана мугалимдерге карата ынгайлдуу шарттар болуусу шарт.

Психологиялык чөйрө. Сабакта окуучулар үчүн жагымдуу психологиялык жагдай түзүлүп, социалдашуу процесстер ийгиликтүү болуп, бала өзүн мектепте эркин, татыктуу атуул катары сезүүсү керек. Билимди баалоодо калыптандыруучу баалоо процессин ырааттуу колдонуп, позитивдүү бирин-бири колдоочу кайтарым байланыш түзүү, окуучулардын өз алдынча иштөөсүн, сабакта активдүүлүгүн колдоо менен, ошондой эле сабакта объективдүү баалоо аркылуу түзүлөт.

Шыктандыруучу (мотивациялык) чөйрө – окутуунун интерактивдүү методдорун жана топтук иштөө формаларын колдонуу менен, окутууда кошумча материалдарды, анын ичинде заманбап, көркөм жана илимий-популярдык иллюстрацияланган материалдарды

колдонуп, окуучулардын эмгегин чыгармачыл өнүктүрүүнү стимулдаштыруучу мамиле жана шыктаандыруучу методдорун пайдалануу менен иш жүрүүсү шарт.

Ченемдик-укуктук негиздер. Мектептеги окуу-тарбия иштерине байланыштуу жана санитардык-эпидемиологиялык эрежелер жана өрт коопсуздук, электр коопсуздук эрежелеринин ченемдик укуктук актылары жана эрежелери коопсуздукту камсыз кылуучу талаптарга жооп берүүгө тийиш.

Заманбап технологиялардын, санаripтик ресурстардын болушу. Электрондук маалыматтар жана билим берүү чөйрөсүнө зарыл заманбап шарттар санаиптик билим берүүнү талаптагыдай уюштуруу үчүн зарыл деңгээлде болушу, ал ресурстарды колдонуудагы коопсуздук шарттары гигиеналык стандарттарга жана санитардык-эпидемиологиялык талаптарга ылайык камсыз болууга тийиш.

Маалыматтык коопсуздук жана гендердик теңчилик. Мектепте билим берүү чөйрөсү психологиялык жана маалыматтык коопсуздук, гендердик теңчилик, окуучулардын мүмкүнчүлүктөрүн эске алуу менен уюштуруу жүзөгө ашат.

Ден соолуктуу сактоо чөйрөсү. Мектептеги санитардык-эпидемиологиялык, өрт коопсуздугу жана электр коопсуздук эрежелеринин ченемдик-укуктук актыларынын аткарылышына коопсуздукту камсыз кылуучу талаптар жооп берүүлөрү тийиш.

Гигиеналык (тазалык) шарттарды түзүү. Жалпы билим берүү уюмунун бардык бөлмөлөрүндө жасалма жана табигый жарык берүү деңгээли жана санаиптик гигиеналык жана коопсуздук талаптар өз деңгээлинде болусу жана камсыз кылышуусу зарыл.